



Др.  
Жылдыз Алимова  
Гуманитардык факультет  
Синхрон-котормочулук бөлүмү  
cildiz.alimova@manas.edu.kg

## Билими

1	Бакалавр	1994 - 1999	Түркология, К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети
2	Магистр	2003 - 2006	Түрк дүйнөсү адабияттары, Эге Университети, Коомдук илимдер институту
3	Ph.D	2006 - 2011	Түрк тилдери жана диалектилери, Эге Университети, Коомдук илимдер институту

## Тил билүү деңгээли

#	Тил	Угуп түшүнүү	Окуп түшүнүү	Өз ара сүйлөшүү	Оозеки түшүндүрүү	Жазуу
1	Түркчө	C2	C2	C2	C2	C2

**A1:** Beginner   **A2:** Elementary   **B1:** Pre-Intermediate   **B2:** Intermediate   **C1:** Upper-Intermediate   **C2:** Advanced

## Диссертациялары

1	Бүтүрүү иши	1999	Кыргыз тилиндеги алкыш жана каргыш сөздөр Түркология, Кусеин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети
2	Магистрдик диссертация	2006	«Жоодарбешим» эпосу (Лингво-поэтикалык жактан изилдөө) Түрк дүйнөсү адабияттары, Эге университети, Коомдук илимдер институту

3	Доктордук диссертация	2011	«Түрк тилинин диалектилерин кыргыз тили менен лексикалык жактан салыштыруу» Түрк тилдери жана диалектилери, Эге университети, Коомдук илимдер институту
---	-----------------------	------	--

### Илимий багыттары

Лингвистика, Адабият, Эски түркчө , Филология, Фолклорист, Кыргыз тили, Кыргыз тили жана адабияты, Кыргыз адабияты, Кыргыз эл адабияты, Кыргыз тилинин грамматикасы, Түрк тили, Түрк диалектилери, Түркология, Түрк лингвистикасы, Азыркы кыргыз тили

### Илимий даражалары

1	Др.	2012	Синхрондук котормо бөлүмү, Кыргыз-Түрк Манас университети
---	-----	------	---

### Берген сабактары

ТКТ-101 Түрк тили i (фонетика жана морфология)

ТКТ-201 Түрк тили iii (синтаксис)

ТКТ-321 Түрк тилинин тарыхы

ТКТ-405 Көркөм тексттерди которуу

ТКТ-423 Аудио-видео материалдарды которуу

ТКТ-411 Когнитивдик лингвистика

ТКТ-306 Юридикалык тексттерди которуу

ТКТ-310 Өлкө таануу

ТТР-202 Түрк тили iv (синтаксис)

ТКТ-406 Практика iii (педагогикалык практика)

ТКТ-410 Этимология

ТКТ-471 Аудио-видео материалдардан которуу

ТКТ-308 Практика ii (өндүрүштүк практика)

ТКТ-452 Дипломдук иш ii

МТР-510 Котормо анализи жана текст которуу

ТКТ-451 Дипломдук иш i

ТКТ-210 Практика i (окуу практикасы)

ТТР-372 Түрк-орус тилинин практикалык курсу vi

ТТР-373 Түрк-орус тилинин практикалык курсу v

TKT-372 Түрк тилинин практикалык курсу vi  
TKT-373 Түрк тилинин практикалык курсу v  
TKT-386 Өлкө таануу  
TKT-463 Жазуу түрүндө котормонун практикасы iv (адабий текст)  
TKT-465 Салыштырма грамматика  
TKT-162 Түрк тилинин тарыхы  
TTR-269 Жалпы тил илими  
TTR-156 Түрк тили ii-орус тили ii (морфология)  
TKT-156 Түрк тили ii (морфология)  
TKT-269 Жалпы тил илими  
TKT-447 Салыштырма грамматика  
BTZ-452 Дипломдук иш ii  
TTR-162 Түрк-орус тилинин тарыхы  
BTZ-451 Дипломдук иш i  
TRT-370 Орус тили ii - түрк тили ii (синтаксис)  
TKT-352 Түрк тилинин практикалык курсу vi  
TKT-353 Түрк тилинин практикалык курсу v  
TKT-358 Жазуу түрүндө котормонун практикасы iv (юримдикалык текст)  
STJ-404 Практика iii  
TRT-352 Түрк тилинин практикалык курсу vi ңорус тилинин практик  
TRT-353 Түрк тилинин практикалык курсу v ңорус тилинин практика  
TKT-434 Этимология  
TRT-432 Түрк фольклору  
TKT-365 Басма сөз жана медиадан которуу  
YÖD-302 Курстук иш iii  
TKT-351 Жалпы тил илими  
TKT-366 Өлкө таануу  
MTR-530 Магистрдик диссертация  
TRT-351 Жалпы тил илими  
TRT-366 Өлкө таануу  
YÖD-301 Синхрон которуунун практикалык курсу (курстук иш)  
TKT-329 Түрк тилинин практикалык грамматикасы iii  
TKT-437 Медициналык тексттерди которуу

TKT-336 Өлкө таануу жана анын тарыхы  
DES-400 Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестация  
TKT-432 Түрк фольклору  
TRT-233 Түрк тилинин практикалык грамматикасы i  
TRT-329 Түрк тилинин практикалык грамматикасы iii  
MTR-500 Илимий изилдөө практикасы  
TKT-339 Көркөм тексттерди которуу  
YÖD-202 Оозеки котормонун практикалык курсу ii (курстук иш)  
MTR-511 Педагогикалык практика  
MTR-544 Салыштырма тил илиминин тарыхы  
TKT-143 Түрк тилинин практикалык курсу i  
TRT-143 Түрк тилинин практикалык курсу i ң орус тилинин практик  
TKT-327 Кыргыз тилинин практикалык грамматикасы iii  
MTR-519 Котормо ыкмалары жана практикуму  
YÖD-102 Курстук иш i  
MTR-513 Лингвистикалык анализ методологиясы (илимий изилдөө мет  
TKT-123 Тил илими  
TKT-129 Негизги тилдин тарыхы (кыргыз-түрк)  
TKT-222 Кыргыз тилинин практикалык грамматикасы ii  
TKI-327 Кыргыз тилинин практикалык грамматикасы iii  
TRT-123 Тил илими  
TKT-231 Кыргыз тилинин практикалык грамматикасы i  
TKI-222 Кыргыз тилинин практикалык грамматикасы ii  
TKI-231 Кыргыз тилинин практикалык грамматикасы i  
TKT-107 Тил илимине киришүү  
TKT-202 Салыштырмалуу грамматика  
TRT-129 Негизги тилдин тарыхы (орус-түрк)  
TKT-105 Текст анализдөө i  
TKT-106 Текст анализдөө ii  
TKT-213 Өлкө таануу (география жана тарых)  
TKT-307 Расмий документтерди жана докладдарды которуу i  
TRM-303 Текст анализдөө v  
TRM-310 Жалпы тил илими

TRM-105 Текст анализдөө i

TKT-203 Оозеки которуу i

TKT-204 Оозеки которуу ii

TKT-215 Түрк тилинин грамматикасы

TRM-215 Түрк тилинин грамматикасы

TRM-315 Көрмө жана укма материалдарды которуу i

TRM-304 Текст анализдөө vi

## Жетекчилик кылган диссертация темалары

1	Магистр Камилла Гусенова 2019 AHISKA (MESHET) VE KIRGIZ ATASÖZLERİNDE KADIN KAVRAMI
---	--

## Китептери

1. [B.ŞARŞEMBAYEV](#), [E.ARIKOĞLU](#), [C.ALİMOVA](#), [R.ASKAROVA](#), [I.B.K.SELÇUK](#). Кыргызча-Түркчө сөздүк I. КТМУ. -.
2. [B.ŞARŞEMBAYEV](#), [E.ARIKOĞLU](#), [C.ALİMOVA](#), [R.ASKAROVA](#), [I.B.K.SELÇUK](#). Кыргызча-Түркчө сөздүк II. КТМУ. -.

## Долбоорлору

1. [Б.Шаршембаев](#), [Э.Арыкоглу](#), [Р.Аскарлова](#), [Ж.Алимова](#), [Ы.Б.К.Селчук](#). Кыргызча-Түркчө сөздүк . 4.